

# ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ



**5 164 КГ алтын**  
өндүрүлгөн



**5 127 КГ сатып**  
өткөрүлгөн



**Centerra Gold Inc. («Центерра») жана «Кумтөр Голд Компани» («Кумтөр»)** 2016-жылдын III чейрегиндеги ишинин жыйынтыктарын чыгарышты. Быйыл тогуз ай ичинде Кумтөрдө 350 198 унция<sup>1</sup> же 10 892,38 кг алтын өндүрүлгөн. Жыл башынан бери 5 миллиард сомдон ашуун салыктарды жана милдеттүү төлөмдөрдү которгон.

	III чейрек, 30-сентябрга карата			IX ай, 30-сентябрга карата		
	2016	2015	% өзгөрүү	2016	2015	% өзгөрүү
Алтынды «Кыргызалтынга» сатуудан түшкөн жалпы каражат (млн. USD)	220,2	113,5	94%	455,0	460,1	(1%)
Операциялык жумшоолор (сатып өткөрүүнүн негизинде) <sup>4</sup>	46,7	33,5	39%	126,9	104,3	22%
Тоо-кен иштеринин көлөмү (миң тонна)	34 838	41 944	(17%)	108 856	124 109	(12%)
Казылып алынган руданын көлөмү (миң тонна)	3 970	1 136	249%	8 687	2 642	229%
Кайра иштетилген руданын көлөмү (миң тонна)	1 571	1 496	5%	4 722	4 225	12%
Фабрикага берилүүчү рудадагы алтындын орточо курамы (г/т)	4,11	2,83	45%	3,01	3,63	(17%)
Алтынды ылгап алуу коэффициенти (% менен)	81,4%	75,7%	8%	77,0%	78,4%	(2%)
Өндүрүлгөн алтын (унция менен) <sup>1</sup>	166 030	103 701	60%	350 198	390 084	(10%)
Өндүрүлгөн алтын (кг менен)	5 164,11	3 225,5	60%	10 892,38	12 133	(10%)
Сатып өткөрүлгөн алтын (унция менен) <sup>1</sup>	164 847	100 994	63%	354 500	388 968	(9%)
Сатып өткөрүлгөн алтын (кг менен)	5 127,32	3 141,3	63%	11 026,19	12 098,3	(9%)
Сатып өткөрүүнүн орточо баасы <sup>3</sup> (унциясына USD)	1 336	1 124	19%	1 284	1 183	9%
Капиталдык жумшоолор (негизги фондуларды колдоого) <sup>3</sup> (млн USD)	13,0	14,4	(10%)	49,6	38,6	28%
Капиталдык жумшоолор (өнүктүрүүгө) <sup>3</sup> (млн USD)	3,2	1,4	129%	13,3	11,8	13%
Капиталдык жумшоолор (кыртыш ачуу иштерине) <sup>3</sup> (млн USD)	38,7	64,9	(40%)	78,4	198,4	(60%)
Оңдоп-түздөлгөн операциялык жумшоолор <sup>3</sup> (унциясына USD)	303	369	(18%)	390	304	28%
Өндүрүштү колдоого жалпы жумшоолор <sup>3</sup> (унциясына USD)	555	1 000	(45%)	695	791	(12%)
Бардык жумшоолор <sup>3</sup> (унциясына USD)	574	1 014	(43%)	732	821	(12%)
Бардык жумшоолор салыктарды эсепке алуу менен <sup>3</sup> (унциясына USD)	761	1 171	(35%)	912	987	(8%)


<sup>1</sup>- Маалымат үчүн: троялык унция = 31,10348 грамм.

<sup>2</sup>- Башкасы көрсөтүлбөсө, бардык акчалай суммалар АКШ долларында келтирилген.

<sup>3</sup>- Түзөтүлгөн операциялык чыгымдар, негизги фондуларды колдоого жалпы чыгымдар, жалпы чыгымдар, ошондой эле өзүнө кирешеге салыкты камтыган жалпы чыгымдар (млн. доллар менен жана продукциянын бир унциясын сатып өткөрүүгө кайра эсептегенде), алтынды сатып өткөрүүнүн бир унциясына орточо баа жана капиталдык жумшоолор (негизги фондуларды колдоого, өнүктүрүүгө да) бухгалтердик эсептин жалпы кабыл алынган нормаларына кирбейт жана “ГААП сырткары көрсөткүчтөр” бөлүгүндө талкууланат.

<sup>4</sup>- Операциялык жумшоолор (сатып өткөрүүнүн негизинде) өзүнө кендин ишешин камсыздоочу акчалай чыгымдарды: тоо-кен иштеринин наркын, жергиликтүү башкаруу чыгымдарын, роялтини жана жер казынасын эксплуатациялоого салыктарды (мунун кумтөргө тиешеси жок, анда дүң кирешеге салык эсептелет) камтыйт, бирок жешилүүгө, кунарсызданууга жана амортизацияга которууларды камтыбайт.

«Кумтөр» кенинде өндүрүлгөн Доре куймаларын КГК, «Кыргызалтын» ААКы жана КР Өкмөтү ортосунда түзүлгөн алтын жана күмүштү сатып өткөрүү жөнүндө макулдашууда каралгандай, Кара-Балта ш. аффинаждык ишканада кайра иштетүү үчүн «Кыргызалтын» сатып алат. Аффинаждалган алтын менен күмүштү КРдин аймагында жана анын сыртында сатып өткөрүү укугуна жалгыз “Кыргызалтын” ААК гана ээ.



## Өндүрүштүк жана капиталдык чыгымдар

Капиталдык жумшоолор 2016-жылдын III кварталында 54,9 млн долларды түздү, анын ичинен:

- 13 млн. доллар негизги фондуларды колдоп турууга жумшалды<sup>3</sup>;
- 3,2 млн. долларын өнүктүрүүгө инвестициялар түздү<sup>3</sup>;
- 38,7 млн доллар - кыртыш ачуу иштерин капиталдаштырууга (28,2 млн доллар накталай акча түрүндө)

**жалпы капиталдык  
чыгымдар**  
**\$54,9**  
**млн**



## Кыргыз Республикасынын бюджетине төлөмдөр жана башка милдеттүү которуулар

**бюджетке салым**  
**> 5 млрд сом**



	USD		
	I чейрек 2016	II чейрек 2016	III чейрек 2016
Дүң кирешеге салык	15 076,88	13 967,338	20 954,16
Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салым	1 159,76	1 074,41	1 611,86
Экологиялык төлөм	310,00	-	-
Кызматкерлердин кирешесине салык	1 125,93	1 151	939,77
КРдин Социалдык фондуна төлөмдөр	5 056,86	4 594,30	4 245,85
Бажы төлөмдөрү	188,74	138,758	74,63
Резидент эместердин кирешесине салык	173,33	190,28	772,82
Башка салыктар жана милдеттүү которуулар	63,92	348,862	105,20
<b>Бардыгы</b>	<b>23 155,42</b>	<b>21 464,95</b>	<b>28 704,28</b>
<b>30.06.2016-ж. карата АКШ долларынын КРдын сомуна карата расмий курсу</b>	70,0158	67,4860	68,6538
<b>Төлөмдөрдүн эквиваленти миң сом менен</b>	<b>1 621 245,46</b>	<b>1 448 583,41</b>	<b>1 970 657,85</b>

**Эскертүү:** 2009-жылдын 24-апрелиндеги «Кумтөр» долбоору боюнча жаңы шарттар жөнүндө макулдашууга ылайык, дүң киреше салыгын жана Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салымды эсептөө үчүн негиз катары көрсөтүлгөн мезгилдеги продукцияны сатуудан түшкөн иш жүзүндөгү акча каражаты саналат.

## 2016-жылга божомол

2016-ж. Кумтөрдө жалпы капиталдык жумшоолор (кыртыш ачуу иштерин кошпогондо) эсептөөлөр боюнча 85 млн долларды, башта каралгандан 12 млн долларга азыраакты түзөмөкчү. Ошондой эле компания негизги фондуларды колдоого жумшоолорду<sup>3</sup> мурда пландалган 75 млн доллардан 68 млн долларга кыскартты. Бул мурда болжолдонгондой айрым ири жүк ташуучу техникаларды ири жана майда ремонттук жумуштарынан баш тартуу же кийинкиге калтырууга байланыштуу (7 млн доллар).



**Кумтөр кен ишканасы** Кыргыз Республикасында жайгашкан, Борбор Азиядагы батыш компаниясы тарабынан башкарылган эң ири алтын кен ишкана. 1997-жылдын май айында өнөр-жайлык өндүрүш башталгандан тартып 2016-жылдын 30-сентябрына чейин Кумтөрдө жалпысынан **10,70 млн. унция** же **333,9 тонна алтын** өндүрүлгөн.

«Кумтөр Голд Компани» толугу менен Centerra Gold Inc. туунду компаниясы жана «Кумтөр» долбоорунун оператору катары бүтүндөй өндүрүштүк цикл үчүн жоопкерчилик тартат.



**Centerra Gold Inc. («Центерра»)** өнүгүүгө багытталган Түндүк Америкада, Азияда жана дүйнөнүн башка рынокторунда алтын кендерин алуу, чалгындоо, кайра иштетүү жана эксплуатациялоо менен алектенген алтын өндүрүүчү компания. «Центерра» Борбор Азиядагы эң ири батыш алтын өндүрүүчү компаниясы. «Центерранын» акциялары Торонто фондулук биржасында (TSX) CG символу астында жүгүртүлөт. Компания Торонто шаары, Онтарио штаты, Канадада жайгашкан.

Кыргыз Республикасы «Кыргызалтын» ААКы аркылуу «Центерра» акцияларынын эң ири үлүшүнүн - **77 401 766 акциясынын** кармоочусу. 2016-жыл 17-ноябрына карата Кыргызстандын акциялар үлүшүнүн наркы **395 млн доллардан ашты.**